

"Мбанк" ААК
2025-жылдын 31-июлуна карата ФӨЭСке ылайык финансылык абал жөнүндө отчет (кошкондо)

	Отчёттук мезгил Июль 2025 ж. млн сом	Мурунку мезгил Июль 2024 ж. млн сом	Отчёттук мезгил Декабрь 2024 ж. млн сом
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	12,471,376	6,055,750	16,295,690
Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп	15,023,018	9,101,347	13,969,513
Коммерциялык банктардагы "Ностро" эсептери	10,939,414	10,069,060	2,103,962
Акча рыногунун жалпы активдери	38,433,809	25,226,158	32,369,165
Амортизацияланган нарк боюнча кармалган баалуу кагаздар	3,468,243	8,297,313	3,422,643
Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги каражаттар	11,827,877	15,716,376	9,120,254
Банктарга жана башка финансы-кредит уюмдарына берилген насыялар	323,277	119,953	332,646
Баанын түшүүсү үчүн резервди алып салгандан тышкары	(4,148)	(12,556)	(4,457)
Банктарга жана башка финансы-кредиттик мекемелерге жалпы насыялар	319,129	107,397	328,189
Кардарларга берилген насыялар	69,876,963	26,727,749	44,673,983
Баанын түшүүсү үчүн резервди алып салгандан тышкары	(2,195,469)	(921,078)	(1,437,216)
Кардарларга берилген насыялар	67,681,494	25,806,671	43,236,767
Жалпы таза насыялар	68,000,623	25,914,067	43,564,956
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча кардарларга берилген насыялар	4,798,107	1,397,287	2,534,327
Баанын түшүүсү үчүн резервди алып салгандан тышкары	(259,139)	(102,237)	(215,528)
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча кардарларга берилген каражаттардын таза наркы	4,538,968	1,295,050	2,318,799
Пайда же чыгым аркылуу адилеттүү нарк менен бааланган финансылык активдер	319,858	-	546,262
Негизги каражаттар	3,171,484	2,613,631	3,066,610
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча негизги каражаттар	15,479	-	-
Материалдык эмес активдер	884,959	622,692	718,900
Колдонуу укугу түрүндөгү активдер	313,168	145,699	100,725
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча колдонуу укугу түрүндөгү активдер	9,893	-	-
Башка активдер	5,899,319	7,982,683	4,786,049
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча башка активдер	19,554	47,670	44,375
Жалпы активдер	136,903,233	87,861,339	100,058,739
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕ			
Кардарлардын каражаттары	107,262,033	65,223,859	74,397,859
Банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын эсептери жана депозиттери	416,026	354,505	761,309
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын эсептери жана депозиттери	12,228	-	2,789
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча тартылган кардарлардын каражаттары	1,817,937	699,387	943,587
Башка карыз каражаттары	933,463	1,020,657	1,058,648
Учурдагы пайда салыгы боюнча милдеттенме	407,616	360,381	191,662
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	90,052	39,046	90,052
Пайда же чыгым аркылуу адилеттүү нарк менен бааланган финансылык милдеттенмелер	21,500	17,640	20,021
Ижара боюнча милдеттенмелер	323,560	148,750	104,394
Башка милдеттенмелер	5,858,950	6,216,797	6,942,526
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча башка милдеттенмелер	48,202	988,976	14,111
Милдеттенмелердин жыйынтыгы	117,191,569	75,069,999	84,526,958
КАПИТАЛ			
Жаргылк капитал	13,537,596	8,700,875	8,700,875
Бөлүштүрүлбөгөн пайда	6,174,068	4,090,466	6,830,906
Капиталдын жыйынтыгы	19,711,664	12,791,341	15,531,781
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИН ЖАНА КАПИТАЛДЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ	136,903,233	87,861,339	100,058,739
Башкармалыктын төрагасынын милдетин аткаруучу			Торалиев М.Т.
Башкы бухгалтер			Райынбекова М.Б.
Улуттук банктын талаптарына ылайык камдар			
Кардарларга берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсү үчүн резерв	(3,123,658)	(1,387,907)	(2,031,708)
Каржылоонун ислам принциптери боюнча кардарларга берилген каражаттардын наркынын төмөндөшүнө кам көрүү	(143,775)	(192,750)	(160,897)
Башка финансылык активдердин нарксыздануусуна кам көрүү	(26,984)	(30,762)	(26,868)
Кепилдиктердин жоболору	84,274	15,653	53,596



[Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page]

"Мбанк" ААК

2025-жылдын 31 июлуна карата ФОЭСке ылайык кирешелер, чыгашалар жана жалпы кирешелер тууралуу отчет

	Отчет мезгили Июль 2025 ж. миң сом	Мурунку мезгил Июль 2024 ж. миң сом
Натыйжалуу пайыздык чен аркылуу эсептелген пайыздык кирешелер	7,715,214	3,589,558
РЕПО бүтүмдөрү боюнча пайыздык келишим	-	1,646
Пайыздык чыгашалар	(2,248,494)	(871,395)
Пайыздык активдердин наркынын төмөндөшүнө резервдерди түзгөнгө чейинки пайыздар эсептелген таза пайыздык киреше	5,466,720	2,719,809
Пайыздар чегерилген активдердин наркынын төмөндөшүнө пайыздар чегерилген резервди түзүү	(721,133)	(514,204)
Таза пайыздык киреше	4,745,587	2,205,605
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча кирешелер	393,285	121,422
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча нарксыздануу үчүн резервди түзгөнгө чейин накта киреше/чыгаша	393,285	121,422
Ислам принциптерине ылайык каржылоого берилген каражаттар боюнча нарксыздануу үчүн резерв түзүү	(43,611)	(102,237)
ИСЛАМ ПРИНЦИПТЕРИНЕ ЫЛАЙЫК КАРЖЫЛОО БОЮНЧА ТҮШКӨН ТАЗА КИРЕШЕ/ЧЫГАША	349,674	19,184
Комиссиялык кирешелер	3,829,038	2,406,125
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча комиссиялык кирешелер	39,627	15,354
Комиссиялык чыгашалар	(2,481,308)	(2,520,422)
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча комиссиялык чыгашалар	(275)	-
Киреше же чыгашанын калыс баа менен бааланган каржы шаймандары боюнча накта киреше	(74,064)	(9,090)
Чет элдик валюта менен болгон операциялар боюнча таза киреше	3,001,842	5,460,185
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча чет элдик валюта менен болгон операциялар боюнча таза киреше	14,411	26,752
Башка кирешелер	8,770	3,242
ОПЕРАЦИЯ БОЮНЧА ТҮШКӨН КИРЕШЕЛЕР	4,338,042	5,382,145
Операция боюнча кеткен чыгашалар	(4,422,064)	(3,227,321)
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча операциялык чыгашалар	(46,606)	-
Башка операциялар боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервдерди түзүү	(215,200)	(85,366)
ОПЕРАЦИЯ БОЮНЧА КЕТКЕН ЧЫГАШАЛАР	(4,683,870)	(3,312,687)
Салык салынганга чейинки пайда	4,749,433	4,294,248
Пайда салыгы боюнча чыгашалар	(458,300)	(484,000)
Таза пайда	4,291,133	3,810,248
Жалпы кирешелердин жыйындысы	4,291,133	3,810,248
Бир акциядан түшкөн киреше	1.584895	2.189577
Башкармалыктын төрагасынын милдетин аткаруучу		Торалиев М.Т.
Башкы бухгалтер		Райынбекова М.Б.
Улуттук банктын талаптарына ылайык:		
Таза пайда:	4,115,396	4,038,004
Акциядан түшкөн пайда:	1.519988	2.320459

**2025-жылдын 1- августуна карата
экономикалык стандарттардын сакталышы
жөнүндө маалымат
"Мбанк" ААКсы**

Экономикалык стандарттардын аталышы жана банктын кошумча капиталдык резервдерин колдоо («капитал буфери» көрсөткүчү)	Белгиленген стандарттык маани	Нормативдин чыныгы мааниси
Банк менен байланышпаган бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20% ашык эмес	3,5%
Банк менен байланышкан бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	20% ашык эмес	0,1%
Банк менен байланышпаган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30% ашык эмес	0,8%
Банктын аффилирленген жагы болуп саналган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K 1.4)	20% ашык эмес	0,0%
Суммардык капиталдын шайкештик коэффициенти (K2.1)	14% ашык эмес	21,3%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (K 2.2)	9.5% ашык эмес	16,9%
Биринчи деңгээлдеги негизги капитал K2.3	8% кем эмес	16,9%
Лeverаж (K2.4)	6% кем эмес	10,2%
Банктын ликвиддүүлүк ченеми (3.1)	45% кем эмес	56,9%
Узун ачык валюта позицияларынын суммардык чоңдугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (K 4.2)	ашык эмес 20%	3,7%
Кыска ачык валюта позицияларынын суммардык чоңдугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (K 4.3)	ашык эмес 20%	5,2%
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)	20% кем эмес	23,8%

Исполнитель Исмаилова Б.Т.. подпись : _____